

АУДИТТИН ЭЛ АРАЛЫҚ СТАНДАРТЫ 800 (КАЙРА КАРАЛГАН)

АТАЙЫН БАГЫТТАГЫ КОНЦЕПЦИЯГА ҮЛАЙЫК ДАЯРДАЛГАН ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

(2016-жылдын 15-декабрында же ушул күндөн кийин аяктаган мезгилдер үчүн
финансылык отчеттуулуктун аудитине карата күчүнө кирет)

МАЗМУНУ

Пункт

Киришүү

Ушул стандартты колдонуу чөйрөсү.....	1-3
Күчүнө кирүү күнү.....	4
Максаты	5
Аныктамалар	6-7

Талаптар

Тапшырманы кабыл алуунун өзгөчөлүктөрү.....	8
Аудитти пландаштыруунун жана жүргүзүүнүн өзгөчөлүктөрү.....	9-10
Пикирди калыптаандыруунун жана корутунду түзүүнүн өзгөчөлүктөрү.....	11-14

Пайдалануу үчүн колдонмо жана башка түшүндүрмө материалдар

Атаянын багыттагы концепцияны аныктоо	A1-A4
Тапшырманы кабыл алуунун өзгөчөлүктөрү.....	A5-A8
Аудитти пландаштыруунун жана жүргүзүүнүн өзгөчөлүктөрү.....	A9-A12
Пикирди калыптаандыруунун жана корутунду түзүүнүн өзгөчөлүктөрү.....	A13-A21

Тиркеме. Көз карандысыз аудитордун атаянын багыттагы финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуларынын мисалдары.

Аудиттин эл аралық стандарты (АЭС) 800 (кайра каралган) «Атаянын багыттагы концепцияга ылайык даярдалган финанссылык отчеттуулуктун аудитинин өзгөчөлүктөрүн» АЭС 200 «Көз карандысыз аудитордун негизги максаттары

**АТАЙЫН БАГЫТТАГЫ КОНЦЕПЦИЯГА ЫЛАЙЫҚ ДАЯРДАЛГАН ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

жана Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык аудитти жүргүзүү» менен биргэ кароо керек.

Киришүү

Ушул стандартты колдонуу чөйрөсү

1. 100дөн 700гө чейин номерленген Аудиттин эл аралык стандарттары (АЭС) финанссылык отчеттуулуктун аудитине колдонулат. Ушул стандартта атайын багыттагы концепцияга ылайык даярдалган финанссылык отчеттуулуктун аудитин жүргүзүүдө АЭСтин маалыматтарын колдонуу өзгөчөлүктөрү каралат.
2. Ушул стандарт атайын багыттагы концепцияга ылайык даярдалган финанссылык отчеттуулуктун толук комплектине карата иштелип чыкты. Финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетунун аудити же айрым элементин, беренелер тобу же финанссылык отчеттуулуктун беренелери АЭС 805те (кайра каралган)¹ каралат.
3. Ушул стандарт башка АЭСтин талаптарын жокко чыгарбайт, анда ошондой эле тапшырманы аткаруунун тиги же бул жагдайларында колдонулушу мүмкүн болгон бардык өзгөчөлүктөрдү кароо максаты да коюлбайт.

Күчүнө кирүү күнү

4. Ушул стандарт 2016-жылдын 15-декабрында же ушул күндөн кийин аяктаган мезгилдер үчүн финанссылык отчеттуулуктун аудитине карата күчүнө кирет.

Максаты

5. Аудиттин эл аралык стандарттарын атайын багыттагы концепцияга ылайык даярдалган финанссылык отчеттуулуктун аудитине колдонууда аудитордун максаты төмөнкү маселелерге тиешелүү өзгөчөлүктөрдү ойдогудай түрдө эсепке алуудан турат:
 - (a) тапшырманы кабыл алууну;
 - (b) ушул тапшырманы пландоону жана аткарууну;
 - (c) финанссылык отчеттуулук жөнүндө пикерди калыптандырууну жана корутундуну түзүүнү.

¹ АЭС 805 (кайра каралган) «Финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетторунун аудитинин жана айрым элементтеринин, беренелер топторунун же финанссылык отчеттуулуктун беренелеринин өзгөчөлүктөрү»

АТАЙЫН БАГЫТТАГЫ КОНЦЕПЦИЯГА ҮЛАЙЫҚ ДАЯРДАЛГАН ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Аныктамалар

6. Аудиттин эл аралык стандарттарынын максаттары үчүн төмөнкүдөй терминдер төмөндө көлтирилген маанилерге ээ:
 - (a) Атайын багыттагы финанссылык отчеттуулук – атайын багыттагы концепцияга ылайық даярдалган финанссылык отчеттуулук (A4-пунктун караңыз).
 - (b) Атайын багыттагы концепция – финанссылык маалыматтын конкреттүү пайдалануучуларынын муктаждыктарын канааттандыруу максатында иштелип чыккан финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясы. Финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясы ишенимдүү берүү концепциясы же шайкештик концепциясы түрүндө берилиши мүмкүн² (A1–A4-пункттарын караңыз).
7. «Финанссылык отчеттуулук» термини ушул стандартта «тиешелүү эскертуулөрү менен жалпы багыттагы финанссылык отчеттуулуктун толук комплектин» түшүндүрөт. Финанссылык отчеттуулуктун формасы жана мазмуну, ошондой эле финанссылык отчеттуулуктун толук комплектинин курамы колдонулуучу финанссылык отчеттуулукту даярдоонун концепциясынын талаптары менен аныкталат. Тиешелүү эскертуулөр адатта эсеп саясатынын негизги жоболорунун кыскача баяндамасын жана башка түшүндүрмө маалыматты камтыйт. «Атайын багыттагы финанссылык отчеттуулук» термини тиешелүү маалыматты ачып көрсөтүүнү камтыйт.

Талаптар

Тапшырманы кабыл алуунун өзгөчөлүктөрү

Финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясынын алгылыктуулугу

8. АЭС 210 ылайык аудитор колдонулган финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясы ушул финанссылык отчеттуулукту түзүү үчүн алгылыктуу болуп саналаарын же жоктугун аныктоого тийиш³. Атайын багыттагы финанссылык отчеттуулуктун аудитинин учурунда аудитор төмөнкү маселелерден түшүнүк ала билүүгө тийиш (A5–A8-пункттарын караңыз):
 - (a) финанссылык отчеттуулукту даярдоонун максаты;
 - (b) болжолдонгон пайдалануучулар;

² АЭС 200 «Көз карандысыз аудитордун негизги максаттары жана Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык аудитти жүргүзүү», 13(а)-пункту.

³ АЭС 210 «Аудитордук тапшырмалардын шарттарын макулдашуу», 6(а)-пункту.

**АТАЙЫН БАГЫТТАГЫ КОНЦЕПЦИЯГА ҮЛАЙЫК ДАЯРДАЛГАН ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

- (c) финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясынын ушул жагдайларда алгылыктуулугун аныктоо учун жетекчилик тарабынан көрүлгөн чарапалар.

Аудитти пландоонун жана жүргүзүүнүн өзгөчөлүктөрү

9. АЭС 200гө⁴ ылайык аудитор конкреттүү аудит учун колдонула турган бардык АЭСти сактоого тийиш. Атайын багыттагы финанссылык отчеттуулуктун аудитин пландоодо жана жүргүзүүдө аудитор тапшырманын конкреттүү жагдайларын эске алуу менен Аудиттин эл аралык стандарттарын колдонуунун өзгөчөлүктөрүн кароо талап кылышаарын же жоктуугун белгилөөгө милдеттүү (A9–A12-пункттарын караңыз).
10. АЭС 315(кайра каралган)⁵ ылайык аудитор эсеп саясатын ишкананын тандоосун жана колдонуусун түшүнө билүүгө тийиш. Эгерде финанссылык отчеттуулук келишимдин жоболоруна ылайык даярдалган болсо, аудитор ушул финанссылык отчеттуулукту даярдоодо жетекчилик тарабынан жүзөгө ашырылган келишимдин текстинин бардык маанилүү түшүндүрмөлөрүн түшүнө билүүгө тийиш. Эгерде башка негизделген түшүндүрмөнү колдонуу финанссылык отчеттуулукта берилгенден олуттуу айырмаланган маалыматтын чагылдырылышына алып келген учурда, түшүндүрмө маанилүү болуп эсептелинет.

Пикирди калыптандыруунун жана корутунду түзүүнүн өзгөчөлүктөрү

11. Атайын багыттагы финанссылык отчеттуулук жөнүндө пикирди калыптандырууда жана корутунду түзүүдө аудитор АЭС 700дүн (кайра каралган)⁶ талаптарын сактоого милдеттүү (A13–A19-пункттарын караңыз).

Финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясынын сыпаттамасы

12. АЭС 700гө (кайра каралган)⁷ ылайык аудитор финанссылык отчеттуулукта финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясына тиешелүү көрсөтмө же мынданай концепциянын сыпаттамасы камтылганын же камтылбаганын баалоого тийиш. Эгерде финанссылык отчеттуулук келишимдин жоболоруна ылайык даярдалган болсо, аудитор финанссылык отчеттуулукта анын негизинде финанссылык отчеттуулук даярдалган

⁴ АЭС 200, 18-пункт.

⁵ АЭС 315 (кайра каралган) «Ишкананы жана анын чойросун иликтөө аркылуу олуттуу бурマルо тобокелдиктерин табуу жана баалоо», 11(с)-пункт.

⁶ АЭС 700 (кайра каралган) «Финанссылык отчеттуулук жөнүндө пикирди калыптандыруу жана корутунду түзүү».

⁷ АЭС 700 (кайра каралган), 15-пункт.

**АТАЙЫН БАГЫТТАГЫ КОНЦЕПЦИЯГА ҮЛАЙЫК ДАЯРДАЛГАН ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

келишимдин бардык маанилүү шарттары жетиштүү даражада сыпатталганын баалоого тийиш.

13. АЭС 700 (кайра караган) аудитордук корутундуунун формасына жана мазмунуна тиешелүү маселелер, анын ичинде айрым элементтердин белгилүү бир ырааттуулугу каралат. Атайын багыттагы финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуун чыгаруу учурунда:

- (a) аудитордук корутунду ошондой эле ушул финанссылык отчеттуулукту даярдоонун максатынын сыпаттамасын, ал эми зарыл болгон учурда болжолдонгон пайдалануучуларды да камтууга же болбосо ушул маалымат берилген атайын багыттагы финанссылык отчеттуулукка карата эскертуүгө шилтеме жасоого тийиш;
- (b) егерде финанссылык отчеттуулукту даярдоо учурунда жетекчиликте финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясын тандоо мүмкүнчүлүгү болгон болсо, финанссылык отчеттуулукту даярдоо боюнча жетекчиликтин милдеттеринин сыпаттамасында⁸ финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясы конкреттүү жагдайларды эске алуу менен алгылыктуу болуп санала тургандыгын белгилесин деген жетекчиликтин милдети да көрсөтүлүп кетүүгө тийиш.

Пайдалануучулардын көңүлүн финанссылык отчеттуулук атайын багыттагы концепцияга ылайык даярдалгандыгына буруу

14. Атайын багыттагы финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордун корутундусу пайдалануучуларга финанссылык отчеттуулук атайын багыттагы концепцияга ылайык даярдалгандыгы жана тиешелүү түрдө кандайдыр-бир башка максаттарга колдонуу үчүн жараксыз болушу мүмкүн экендиги эскертилген «Маанилүү жагдайлар» бөлүмүн камтууга тийиш (A20–A21-пункттарын караңыз).

Пайдалануу боюнча колдонмо жана башка түшүндүрмө материалдар

Атайын багыттагы концепцияны аныктоо (6-пункттуу караңыз)

- A1. Атайын багыттагы концепциялардын мисалдарына төмөнкүлөр кирет:

- ишкананын салык декларациясына тиркелүүчү финанссылык отчеттуулуктун комплектин түзүү учурунда колдонулган салык эсебинин принциптери;

8

Же конкреттүү юрисдикциядагы мыйзамдык базанын контекстиндеги ылайыктуу башка терминдер.

АТАЙЫН БАГЫТТАГЫ КОНЦЕПЦИЯГА ҮЛАЙЫҚ ДАЯРДАЛГАН ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

- ишкананын кредиторлору суратышы мүмкүн болгон акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө маалыматты даярдоо үчүн колдонулуучу бухгалтердик эсептин кассалык методу;
 - ушул жөнгө салуучу органдын талаптарынын сакталышын камсыз кылуу үчүн финанссылык отчеттуулукту даярдоого карата жөнгө салуучу органдын жазма эскертуулару;
 - финанссылык отчеттуулукту даярдоого тиешелүү келишимдин жоболору, мисалы облигациялык зайымды чыгаруу жөнүндө келишимдин, кредиттик келишимдин же конкреттүү долбоорду ишке ашырууга грант берүү жөнүндө келишимдин.
- A2. Атайын багыттагы концепция стандарттарды иштеп чыгуу боюнча ыйгарым укуктуу же расмий таанылган ишкана тарабынан же болбосо мыйзам же ченемдик акт менен кабыл алынган бирок, ошол эле учурда мындай концепциянын бардык талаптарын канаттандырган финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясына негизделген жагдайлар келип чыгышы мүмкүн. Финанссылык отчеттуулукту даярдоо учурунда X юрисдикциясында кабыл алынган стандарттардын айрымдарын кошпогондо, алардын дээрлик бардыгы колдонулуга тийиш экендиги каралган келишим буга мисал боло алат. Эгерде мындай шарттар тапшырманын конкреттүү жагдайларын эске алуу менен алгылыктуу болуп саналса, анда атайын багыттагы финанссылык отчеттуулукта берилген финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясынын сыппаттамасында колдонулуучу концепция стандарттарды иштеп чыгуу боюнча ыйгарым укуктуу же расмий таанылган ишкана тарабынан же болбосо мыйзам же ченемдик акт менен кабыл алынган финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясына толугу менен шайкеш келет деп көрсөтүүгө жол берилбейт. Жогоруда келтирилген келишим мисалында финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясынын сыппаттамасы X юрисдикциясында кабыл алынган финанссылык отчеттуулуктун стандарттарына көрсөтмө берүүнүн ордuna финанссылык отчеттуулукту даярдоого тиешелүү келишимдин жоболоруна шилтемени камтышы мүмкүн.
- A3. A2-пунктунда сыппатталган учурда ал ишенимдүү берүү концепциясын билдириген финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясына негизделген болсо да, атайын багыттагы концепция ишенимдүү берүү концепциясы болуп саналбай калышы мүмкүн. Бул атайын багыттагы концепция балким, сакталышы финанссылык отчеттуулукту ишенимдүү берүүнү камсыз кылуу үчүн зарыл болгон, стандарттарды иштеп чыгуу боюнча ыйгарым укуктуу же расмий таанылган ишкана тарабынан же болбосо мыйзам же ченемдик акт менен кабыл алынган финанссылык

**АТАЙЫН БАГЫТТАГЫ КОНЦЕПЦИЯГА ЫЛАЙЫҚ ДАЯРДАЛГАН ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

отчеттуулукту даярдоо концепциясынын бардык талаптарын канааттандырганда менен түшүндүрүлөт.

- A4. Атайын багыттагы концепцияга ылайық даярдалган финанссылык отчеттуулук ишканан тарабынан түзүлгөн жалгыз финанссылык отчеттуулук болушу мүмкүн. Бул учурда ушул финанссылык отчеттуулукту финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясы арналган пайдалануучулар гана эле эмес башкалар да колдонушу мүмкүн. Финанссылык отчеттуулук пайдалануучулардын кенири чөйрөсүнө тарагандыгына карабастан, ушул жагдайларда Аудиттин эл аралык стандарттарынын максаттары үчүн мындай финанссылык отчеттуулук атайын багыттагы финанссылык отчеттуулук болуп саналат. 13-14-пункттарда камтылган талаптар финанссылык отчеттуулукту даярдоонун максатын туура эмес түшүнүп алуудан алыс болуу максатында караплан. Маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүү түздөн-түз финанссылык отчеттордо же алардын эскертуулөрүндө же болбосо аларга кайчы шилтемелер аркылуу киргизилген финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясынын тикелей же башка талаптарына ылайык жайгаштырылган түшүндүрүүчү же сыйкаттоочу маалыматты камтыйт.⁹

Тапшырманы кабыл алуунун өзгөчөлүктөрү

Финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясынын алгылыктуулугу (8-пунктту караңыз)

- A5. Атайын багыттагы финанссылык отчеттуулукту даярдоо учурунда ушул отчеттуулукту даярдоодо колдонулган финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясынын алгылыктуулугун аныктоодогу негизги фактор болжолдонгон пайдалануучулардын финанссылык маалыматка болгон муктаждыктары болуп саналат.
- A6. Финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясы атайын багыттагы финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн стандарттарды белгилөөгө ыйгарым укук берилген расмий таанылган ишканан тарабынан кабыл алынган финанссылык отчеттуулуктун стандарттарын камтыйт. Мындай учурда эгерде ишканан тиешелүү кызықдар тарааптардын пикирлерин талкуулоону жана кароону караган белгиленген ачык жолжобо менен иштесе, ушул стандарттар көрсөтүлгөн максат үчүн алгылыктуу болуп эсептелинет. Айрым юрисдикцияларда белгилүү бир типтеги ишканалардын жетекчилиги атайын багыттагы финанссылык отчеттуулукту даярдоо учурунда колдонууга тийиш болгон финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясы мыйзам же ченемдик акты менен белгилениши мүмкүн. Мисалы, жөнгө салуучу орган ушул жөнгө салуучу органдын талаптарынын сакталышын камсыз кылуу үчүн финанссылык отчеттуулукту даярдоонун өзүнүн эрежелерин белгилей алат. Артка

⁹ АЭС 200, 13(f)-пункту.

**АТАЙЫН БАГЫТТАГЫ КОНЦЕПЦИЯГА ҮЛАЙЫК ДАЯРДАЛГАН ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

карайлыгын тастыктаган факторлор жок болгон учурда, финанссылык отчеттуулукту даярдоонун мындай концепциясы мындай ишканы тарабынан даярдалган атайын багыттагы финанссылык отчеттуулук үчүн алгылыктуу болуп эсептелинет.

- A7. Эгерде А6-пунктунда көрсөтүлгөн финанссылык отчеттуулуктун стандарттары АЭС 210го ылайык мыйзамдык же ченемдик талаптар менен толукталса, аудитор финанссылык отчеттуулуктун стандарттары менен кошумча талаптардын ортосунда кандайдыр-бир шайкеш эместикитер бар же жоктугун белгилөөгө тийиш. Мындан тышкary, АЭС 210¹⁰ мындай шайкеш эместикитер болсо, аудитор чара көрүүгө тийиш болгон аракеттер көрсөтүлгөн.
- A8. Финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясы финанссылык отчеттуулукту даярдоого тиешелүү келишимдин жоболорун же А6 жана А7-пункттарында көрсөтүлгөндөрдөн тышкary башка булактарды да камтышы мүмкүн. Мындай учурда тапшырманын конкреттүү жагдайларында шарттарында финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясынын алгылыктуулугу ушул концепцияга АЭС 210дун 2-тиркемесинде сыпатталғандай финанссылык отчеттуулукту даярдоонун алгылыктуу концепциялары үчүн адатта мүнөздүү болгон белгилер ушул концепцияга таандык же таандык эместигине жараза аныкталат. Атайын багыттагы концепция болгон учурда белгилеринин ар бири адатта финанссылык отчеттуулукту даярдоонун алгылыктуу концепцияларын мүнөздөгөн конкреттүү тапшырма үчүн салыштырмалуу маанилүүлүгү кесипкөй ой жүгүртүүнүн предмети болуп саналат. Мисалы, аны сатуу күнүнө карата ишкананын таза активдеринин наркын аныктоо үчүн сатуучу менен сатып алуучу алардын муктаждыктарына ишенимсиз дебитордук карыз боюнча резервдердин өтө консервативдүү баалары туура келет деп макулдашып алыши мүмкүн, мындай финанссылык маалымат жалпы багыттагы концепцияга ылайык даярдалган финанссылык маалымат менен салыштырмалуу нейтралдуу болуп саналгандыгына карабастан.

Аудитти пландоонун жана жүргүзүүнүн өзгөчөлүктөрү (9-пунктту караңыз)

- A9. АЭС 200 ылайык аудитор (а) финанссылык отчеттуулуктун аудити боюнча тапшырмага тиешелүү көз карандысыздык талаптарын кошо алганда, тиешелүү этикалык талаптарды жана (б) конкреттүү аудитордук тапшырма үчүн колдонулуучу бардык АЭСтерди сактоого тийиш. Мындан тышкary, ушул стандартка ылайык аудитор аудиттин конкреттүү жагдайларында бүткүл АЭС колдонулбаган болуп саналган же ал ушул учурда жок болуп калган шартка негизделгендиктен кандайдыр-бир талап колдонулбаган болуп саналган учурларды кошпогондо, кандайдыр-бир АЭСтин ар бир талабын аткарууга тийиш. Өзгөчө учурларда аудитор АЭСтин кандайдыр-

¹⁰

АЭС 210, 18-пункт.

АЭС 800 (КАЙРА КАРАЛГАН)

**АТАЙЫН БАГЫТТАГЫ КОНЦЕПЦИЯГА ЫЛАЙЫҚ ДАЯРДАЛГАН ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

бир колдонулуучу талапынан четтөө керек деп эсептеп, ушул талапты аткаруу учун альтернативдүү аудитордук жол-жоболорду аткарат¹¹.

- A10. Атайын багыттагы финанссылык отчеттуулуктун аудити учурунда аудитордон Аудиттин эл аралык стандарттарынын айрым талаптарын колдонуу өзгөчөлүктөрүн карап чыгуу талап кылышы мүмкүн. Мисалы, АЭС 320 финанссылык отчеттуулуктун пайдалануучулары учун олуттуу болуп саналган маселелерге тиешелүү ой жүгүртүүлөр бирдиктүү топтун өкүлдөрү катары пайдалануучулардын арасында финанссылык маалыматка жалпы муктаждыктарды кароонун негизинде түзүлөт¹². Бирок атайын багыттагы финанссылык отчеттуулуктун аудитин жүргүзүү учурунда бул ой жүгүртүүлөр болжолдонгон пайдалануучулардын финанссылык маалыматка муктаждыктарын кароонун негизинде түзүлөт.
- A11. Атайын багыттагы финанссылык отчеттуулук учурунда, мисалы келишимдин талаптарына ылайық даярдалган отчеттуулукта жетекчилик болжолдонгон пайдалануучулар менен бурмaloолор учун босоголук маанини мақулдашып алса болот жана эгерде аудиттин жүрүшүндө ушул мааниден темөн бурмaloолор табылып кала турган болсо, анда алар ондоого же башка ондоп-түзөөгө жатпайт. Мындай босоголук маанини белгилөө аудиторду атайын багыттагы финанссылык отчеттуулуктун аудитин пландоо жана жүргүзүү максаттары учун АЭС 320 ылайык маанилүүлүктүн деңгээлдерин аныктоо боюнча милдеттен бошотпойт.
- A12. АЭС 260 (кайра караплан) ¹³ талаптарына ылайық аудитор ишкананын корпоративдик башкаруу түзүмүндө ал маалыматтык өзара аракеттенүүнү жүзөгө ашыра турган тиешелүү адамды же адамдарды аныктоого тийиш. АЭС 260 (кайра караплан) ¹⁴ айрым учурларда корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчү бардык жактар ишкананы башкарууга катышат жана бул жагдайды эске алуу менен маалыматтык өзара аракеттенүү жөнүндө талаптарды колдонуу тартиби өзгөртүлө тургандыгы белгilenет. Ишкана да жалпы багыттагы финанссылык отчеттуулуктун толук комплектин даярдаган учурларда, атайын багыттагы финанссылык отчеттуулукту даярдоону көзөмөлдөөгө жооптуу адам же адамдар корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчү жана мындай жалпы багыттагы финанссылык отчеттуулукту даярдоого көзөмөлдү камсыз кылуучу адамдардан башка адамдар болушу мүмкүн.

¹¹ АЭС 200, 14, 18 жана 22–23-пункттар.

¹² АЭС 320 «Аудиттии пландаштыруудагы жаса жүргүзүүдөгү маанилүүлүк», 2-пункт.

¹³ АЭС 260 (кайра караплан) «Корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчү жактар менен маалыматтык өзара аракеттенүү».

¹⁴ АЭС 260 (кайра караплан), А8-пункту.

**АТАЙЫН БАГЫТТАГЫ КОНЦЕПЦИЯГА ЫЛАЙЫҚ ДАЯРДАЛГАН ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

**Пикирди калыптандыруунун жана корутунду түзүүнүн өзгөчөлүктөрү (11-
пунктту караңыз)**

- A13. Ушул стандарттын тиркемесинде көз карандысыз аудитордун атайын багыттагы финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуларынын мисалдары көлтирилген. Аудитордук корутундулардын башка мисалдары ошондой эле атайын багыттагы финанссылык отчеттуулук жөнүндө корутундуу түзүүгө да колдонулушу мүмкүн (мисалы, АЭС 700 (кайра каралган), АЭС 705 (кайра каралган)¹⁵, АЭС 570 (кайра каралган)¹⁶, АЭС 720 (кайра каралган)¹⁷ жана АЭС 706 (кайра каралган)¹⁸ тиркемелери).

Атайын багыттагы финанссылык отчеттуулук жөнүндө корутунду чыгарууда АЭС 700 (кайра каралган) колдонуу

- A14. Ушул стандарттын 11-пункту атайын багыттагы финанссылык отчеттуулук жөнүндө пикирди калыптандырууда жана корутунду түзүүдө аудитор АЭС 700 (кайра каралган) колдонууга тийиш экендигин түшүндүрөт. Мында аудитор ошондой эле корутундуу түзүүгө башка АЭСтерде камтылган талаптарды да колдонууга тийиш жана төмөндө A15–A19-пункттарында каралган колдонуу өзгөчөлүктөрүн пайдалуу деп эсептей билет.

Ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү

- A15. Атайын багыттагы финанссылык отчеттуулук бухгалтердик эсепте колдонулуучу ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү принциби пайдаланылган финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясын колдонуу сыйктуу эле аны колдонбостон да түзүүгө мүмкүн (мисалы, белгилүү бир юрисдикцияларда бухгалтердик эсепте колдонулуучу ишмердүүлүк үзгүлтүксүздүгү принцибин салык эсебинин принциптерине ылайык түзүлүүчү финанссылык отчеттуулуктун айрым түрлөрүнө колдонууга болбойт).¹⁹ Атайын багыттагы финанссылык отчеттуулукту түзүүдө колдонула турган финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясына жараша ишкананын өзүнүн ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгү үчүн жетекчиликтин²⁰ жоопкерчилигинин аудитордук корутундуудагы сыйпаттамасы тиешелүү ондоп-түзөөнү талап

¹⁵ АЭС 705 (кайра каралган) «Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундуусундагы модификацияланган пикір».

¹⁶ АЭС 570 (кайра каралган) «Ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү».

¹⁷ АЭС 720 (кайра каралган) «Башка маалыматка тиешелүү аудитордун милдеттери».

¹⁸ АЭС 706 (кайра каралган) «Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундуусундагы Маанилүү жагдайлар» жана «Башка маалыматтар» болумдору».

¹⁹ АЭС 570 (кайра каралган), 2-пункт.

²⁰ АЭС 700 (кайра каралган), 34(b) жана А48-пункттарын караңыз.

**АТАЙЫН БАГЫТТАГЫ КОНЦЕПЦИЯГА ҮЛАЙЫҚ ДАЯРДАЛГАН ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

кылышы мүмкүн. Аудитордук корутундуда аудитордун²¹ жоопкерчилигинин сыйпарттамасы да тапшырманын жагдайларын эске алуу менен АЭС 570 (кайра каралган) кандай колдонулгандыгына жараша тиешелүү ондоп-түзөөнү талап кылышы мүмкүн.

Аудиттин негизги маселелери

A16. АЭС 700 (кайра каралган) эгерде аудитор баалуу кагаздары уюштуруулган соодага киргизилген ишканалардын жалпы багыттагы финанссылык отчеттуулугунун толук комплектине аудит жүргүзүп жаткан болсо, андан АЭС 701гэ²² ылайык аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоосун талап кылат. Атайын багыттагы финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуда аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдо мыйзамга же ченемдик актыга ылайык талап кылынса же аудитор башка себептер боюнча аудиттин негизги маселелери жөнүндө билдириүү чечимин кабыл алса гана АЭС 701 колдонулат. Эгерде атайын багыттагы финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуда аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымат билдирилсе, АЭС 701²³ толук көлөмдө колдонулат.

Башка маалыматтар

A17. АЭС 720 (кайра каралган) аудитордун башка маалыматка карата милдеттерин регламенттейт. Ушул стандарттын контекстиндеги атайын багыттагы финанссылык отчеттуулукту камтыган же ага тиркелген жана максаты менчик ээлерине (же окшош кызықдар тараптарга) атайын багыттагы финанссылык отчеттуулукта баяндалган маселелер жөнүндө маалымат берүү болуп саналган отчеттор АЭС 720нын (кайра каралган) максаттары учун жылдык отчеттор болуп эсептелинет. Атайын багыттагы концепцияны колдонуу менен даярдалган финанссылык отчеттуулук учурунда «окшош кызықдар тараптар» термини финанссылык маалыматтагы мұктаждықтарына атайын багыттагы финанссылык отчеттуулукту даярдоо учун колдонулуучу атайын багыттагы концепциянын талаптары шайкеш келген конкреттүү пайдалануучуларды камтыйт. Эгерде аудитор ишканы мындай отчетту чыгарууну пландап жаткандыгын белгилесе, атайын багыттагы финанссылык отчеттуулуктун аудитине АЭС 720 (кайра каралган) талаптары колдонулат.

Тапшырманын жетекчисинин аты-жөнү

²¹ 700 (кайра каралган), 39(b)(iv)-пунктун караңыз.

²² АЭС 701 «Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундуусунда аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоо».

²³ АЭС 700 (кайра каралган), 31-пункт.

АТАЙЫН БАГЫТТАГЫ КОНЦЕПЦИЯГА ҮЛАЙЫК ДАЯРДАЛГАН ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

- A18. Аудитор ага ылайык аудитордук корутундуда тапшырманын жетекчисинин аты-жөнүн көрсөтүүгө тийиш болгон АЭС 700 (кайра каралган) талабы баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишканалардын атайын багыттагы финанссылык отчеттуулуктун аудитине карата да колдонулат²⁴. Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишканалар болуп саналбаган ишканалардын атайын багыттагы финанссылык отчеттуулугу жөнүндө корутундуну түзүүдө аудитордук корутундуда тапшырманын жетекчисинин атын көрсөтүү аудитордон мыйзамга же ченемдик актыга ылайык талап кылышы мүмкүн же аудитор башка себептер боюнча муны жасоо чечимин кабыл алыши мүмкүн.

Жалпы багыттагы финанссылык отчеттуулуктун толук комплекти жөнүндө аудитордук корутундуга шилтеме киргизүү

- A19. Аудитор атайын багыттагы финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундунун «Башка маалыматтар» бөлүмүндө жалпы багыттагы финанссылык отчеттуулуктун толук комплекти жөнүндө аудитордук корутундуда же ага киргизилген маселеге же маселелерге шилтеме жасоону зарыл деп эсептеши мүмкүн (АЭС 706 (кайра каралган)²⁵ караңыз). Мисалы, аудитор атайын багыттагы финанссылык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуда жалпы багыттагы финанссылык отчеттуулуктун толук комплекти жөнүндө аудитордук корутундуга киргизилген «Ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүнө карата олуттуу айкын эмстик» бөлүмүнө шилтеме жасоону зарыл деп эсептеши мүмкүн.

Пайдалануучулардын көңүлүн финанссылык отчеттуулук атайын багыттагы концепцияга ылайык даярдалгандыгына буруу (14-пунктту караңыз)

- A20. Атайын багыттагы финанссылык отчеттуулук ал даярдалган максаттар үчүн гана эле эмес, башка максаттарга да колдонулушу мүмкүн. Мисалы, жөнө салуучу орган айрым ишканалардан атайын багыттагы финанссылык отчеттуулукту эркин жетүү үчүн алардын ачып көрсөтүүсүн талап кыла алат. Жаңылыштыктарды кетирбөө максатында аудитор аудитордук корутундунун пайдалануучуларынын көңүлүн «Маанилүү жагдайлар» бөлүмүн киргизүү аркылуу финанссылык отчеттуулук атайын багыттагы концепцияга ылайык даярдалгандыгына, ошондуктан башка максаттар үчүн жараксyz болушу мүмкүн экендигине бурагат. АЭС 706га (кайра каралган) ылайык бул пункт тиешелүү терминди камтыган «Маанилүү жагдайлар» атальшындағы аудитордук корутундунун өзүнчө бөлүмүнө киргизилүүгө тийиш²⁶.

²⁴ АЭС 700 (кайра каралган), 45 жана A56–A58-пункттарын караңыз.

²⁵ АЭС 706 (кайра каралган), 10-11-пункттарды караңыз.

²⁶ АЭС 706 (кайра каралган) 9(а)-пунктун караңыз.

АТАЙЫН БАГЫТТАГЫ КОНЦЕПЦИЯГА ҮЛАЙЫҚ ДАЯРДАЛГАН ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Жайылтууну же колдонууну чектөө (14-пунктту караңыз)

- A21. 14-пункт менен караплануудан тышкary аудитордук корутунду конкреттүү пайдалануучулар үчүн гана арналгандыгын көрсөттүү зарыл деп эсептеши мүмкүн. Конкреттүү юрисдикциянын мыйзамына же ченемдик актысына жарааша бул максатка аудитордук корутундууну жайылтууну же колдонууну чектөө жолу менен жетүүгө болот. Ушул жагдайларда 14-пунктта айтылып өткөн бөлүм ага мындай башка маалыматтарды киргизүүнүн эсебинен кеңейтилиши мүмкүн, мында аталышы тиешелүү түрдө өзгөртүлүүгө тийиш (ушул АЭСтин тиркемесиндеги мисалдарды караңыз).

АТАЙЫН БАГЫТТАГЫ КОНЦЕПЦИЯГА ҮЛАЙЫҚ ДАЯРДАЛГАН ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Тиркеме

(A14-пунктун караңыз)

Көз карандысыз аудитордун атайын багыттагы финансыйлык отчеттуулук жөнүндө аудитордук корутундуларынын мисалдары

- 1-мисал. Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишкан болуп саналбаган ишкананын финансыйлык отчеттуулугунун толук комплекти жөнүндө аудитордук корутунду. Финансыйлык отчеттуулук финансыйлык отчеттуулукту даярдоого тиешелүү келишимдин жоболоруна ылайык даярдалган (ушул мисалдын максаттары үчүн шайкештик концепциясы каралат).
- 2-мисал. Х юрисдикциясында колдонулуучу салык эсебинин принциптерине ылайык даярдалган баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишкан болуп саналбаган ишкананын финансыйлык отчеттуулугунун толук комплекти жөнүндө аудитордук корутунду (ушул мисалдын максаттары үчүн шайкештик концепциясы каралат).
- 3-мисал. Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишкананын финансыйлык отчеттуулугунун толук комплекти жөнүндө аудитордук корутунду. Финансыйлык отчеттуулук финансыйлык отчеттуулукту даярдоого карата жөнгө салуучу органдын таланттарына ылайык даярдалган (ушул мисалдын максаттары үчүн ишенимдүү берүү концепциясы каралат).

**АТАЙЫН БАГЫТТАГЫ КОНЦЕПЦИЯГА ҮЛАЙЫК ДАЯРДАЛГАН ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

1-мисал. Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишканы болуп саналбаган ишкананын финанссылык отчеттүүлүгүнүн толук комплекти жөнүндө аудитордук корутунду. Финанссылык отчеттүүлүк финанссылык отчеттүүлүккү даярдоого тиешелүү келишимдин жоболоруна ылайык даярдалган (ушул мисалдын максаттары үчүн шайкештик концепциясы каралат).

Аудитордук корутундунун ушул мисалынын максаттары үчүн төмөнкүдөй жагдайлар болжолдонот:

- **Финанссылык отчеттүүлүк ишкананын жетекчиси тарабынан келишимдин шартын аткаруу максатында финанссылык отчеттүүлүккү даярдоону караган келишимдин жоболоруна (башкача айтканда атайын багыттагы концепцияга) ылайык даярдалды. Жетекчиликтин финанссылык отчеттүүлүккү даярдоонун тигил же бул концепциясын тандап алуу мүмкүнчүлүгү жок.**
- **Финанссылык отчеттүүлүккү даярдоонун колдонулуучу концепциясы шайкештик концепциясы болуп саналат.**
- **Жалпы багыттагы финанссылык отчеттүүлүктүн толук комплекти жөнүндө аудитордук корутунду чыгарылган эмес.**
- **Аудитордук тапшырманын шарттары жетекчиликтин финанссылык отчеттүүлүккү АЭС 210го ылайык даярдоо үчүн жоопкерчилигин чагылдырат.**
- **Алынган аудитордук далилдердин негизинде аудитор модификацияланбаган («он») пикирди билдириүү негиздүү болуп санала тургандыгы жөнүндө жыйынтыкка келди.**
- **Аудитке ушул юрисдикцияда кабыл алынган тиешелүү этикалык талаптар колдонулат.**
- **Алынган аудитордук далилдердин негизинде аудитор АЭС 570ке (кайра каралган) ылайык натыйжасында ишкананын өзүнүн ишмердүүлүгүн үзүлтүксүз улантууга жөндөмдүүлүгүнөн олуттуу шектенүүлөр пайда болушу мүмкүн болгон окуяларга же шарттарга байланыштуу олуттуу айкын эместиик жоктугу жөнүндө жыйынтык чыгарды.**
- **Аудитордук корутундуу жайылтууга же колдонууга карата чектөөлөр бар.**
- **Аудитордон АЭС 701ге ылайык аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалыматты билдириүү талап кылынбайт жана ал муну кандайдыр-бир башка себептер боюнча жасабай тургандыгы жөнүндө чечим кабыл алды.**
- **Аудитор башка маалымат жоктугун белгиледи (башкача айтканда АЭС**

**АТАЙЫН БАГЫТТАГЫ КОНЦЕПЦИЯГА ҮЛАЙЫҚ ДАЯРДАЛГАН ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

720 (кайра каралган) талатары колдонулбайт).

- **Финансылык отчеттуулуктун түзүлүсүн көзөмөлдөөгө жооптуу адамдар финанссылык отчеттуулукту даярдоого жооптуу адамдар болуп саналбайт.**
- **Аудитордун мыйзамдарда же ченемдик актыларда белгиленген башка отчетторду түзүү боюнча милдеттери жок.**

**КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК
КОРУТУНДУСУ**

[Тиешелүү даректелүүчү]

Пикир

Биз 20X1-жылдын 31-декабрына карата финанссылык абал жөнүндө отчеттон, пайда жана зыян тууралуу отчеттон, өздүк капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчеттон жана көрсөтүлгөн күнгө карата аяктаган жыл учун акча каражаттарынын кыймылы тууралуу отчеттон, ошондой эле эсеп саясатынын негизги жоболорунун кыскача баяндамасын кошо алганда, финанссылык отчеттуулукка карата эскертүүлөрден турган ABC ишканасынын (Ишканы) финанссылык отчеттуулугунун аудитин жүргүздүк.

Биздин пикирибиз боюнча 20X1-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл учун Ишкананын тиркелген финанссылык отчеттуулугу ABC ишканасынын жетекчилиги тарабынан ABC ишканасы менен DEF ишканасынын ортосунда түзүлгөн 20X1-жылдын 1-январындагы келишимдин (мындан ары – «келишим») Z бөлүмүндө көрсөтүлгөн финанссылык отчеттуулукту даярдоо жөнүндө жоболорго ылайык бардык олуттуу алыш-бериштердин негизинде даярдалган.

Пикирди билдириүү учун негиз

Биз аудиттин эл аралык стандарттарына (АЭС) ылайык жүргүздүк. Биздин жоопкерчилигебиз көрсөтүлгөн стандарттарга ылайык мындан ары биздин корутундуунун «Аудитордун финанссылык отчеттуулуктун аудитине жсоопкерчилиги» бөлүмүндө ачып көрсөтүлөт. Биз [юрисдикциянын атальши] ишканасындагы биздин финанссылык отчеттуулуктун аудитине колдонулуучу этикалык талаптарга ылайык ишканага карата көз каранды эмеспиз жана биз ушул талаптарга ылайык биздин башка этикалык милдеттерибизди аткардык. Биз алган аудитордук далилдер биздин пикирибизди билдириүүгө негиз болуп берүү учун жетиштүү жана талаптагыдай деп ойлойбуз.

Маанилүү жагдайлар – эсептин принциптери жана жайылтууга же колдонууга карата чектоо

Чыгарылган тыянакты модификациялабастан, биз сиздин көнүлүнүзүү финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулган принциптери сыпатталган финанссылык отчеттуулуктун X эскертүүсүнө бурабыз. Финанссылык отчеттуулук ABC ишканасына финанссылык отчеттуулукту даярдоого тиешелүү келишимдин АЭС 800 (КАЙРА КАРАЛГАН)

АТАЙЫН БАГЫТТАГЫ КОНЦЕПЦИЯГА ҮЛАЙЫК ДАЯРДАЛГАН ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

жогоруда көрсөтүлгөн жоболорун сактоого көмөк көрсөтүү максатында даярдалды. Натыйжада ушул финанссылык отчеттуулук башка максат учун жараксыз болушу мүмкүн. Биздин корутунду ABC ишканасы менен DEF ишканасы учун гана арналган жана жайылтылууга же башка тараптар (ABC ишканасы менен DEF ишканасынан тышкary) тарабынан колдонулууга жатпайт. Бул маселеге байланыштуу биз модификацияланган пикирди билдирбейбиз.

Жетекчиликтин жана корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчү жактардын финанссылык отчеттуулукка жоопкерчилиги²⁷

Жетекчилик келишимдин Z бөлүмүндө көрсөтүлгөн финанссылык отчеттуулукту даярдоо жөнүндө жоболорго ылайык аталган финанссылык отчеттуулукту даярдоо учун жана ак ниетсиз аракеттердин же каталардын натыйжасында олуттуу бурмaloолорду камтыбаган финанссылык отчеттуулукту даярдоо учун жетекчилик зарыл деп эсептеген ички контролдоо системасы учун жоопкерчилик тартат.

Финанссылык отчеттуулукту даярдоодо жетекчилик Ишкананы жоюуга же анын ишмердүүлүгүн токтотууга ниеттенген же анын жоюу же ишмердүүлүкүтү токтотуудан тышкary канダイдыр-бир башка реалдуу альтернативасы жок болгон учурларды кошпогондо, жетекчилик Ишкананын өзүнүн ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүн баалоо учун, тиешелүү учурларда ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүн тиешелүү маалыматтарды ачып көрсөтүү учун жана бухгалтердик эсепте колдонулуучу ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү принципибин колдонуу учун жоопкерчилик тартат.

Корпоративдик башкарууга жооп берүүчү жактар Ишкананын финанссылык отчеттуулугун даярдоо процессин көзөмөлдөө учун жоопкерчилик тартат.

Аудитордун финанссылык отчеттуулуктун аудитине жоопкерчилиги

Биздин максат финанссылык отчеттуулук ак ниетсиз аракеттердин же каталардын натыйжасында олуттуу бурмaloолорду камтыбагандыгы жана биздин пикирди камтыган аудитордук корутунду чыгарылгандыгы тууралуу акылга сыйярлык ишенимди алууда турат. Акылга сыйярлык ишеним ишенимдин эң жогорку даражасын билдириет, бирок Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлгөн аудит олуттуу бурмaloолорду алар болгон учурда дайыма эле таба тургандыгынын кепилдиги болуп саналбайт. Бурмaloолор ак ниетсиз аракеттердин же каталардын натыйжасы болушу мүмкүн жана алар өзүнчө же бирдикте бул финанссылык отчеттуулуктун негизинде кабыл алынуучу пайдалануучулардын экономикалык чечимдерине таасирин тийгизе тургандыгы негиздүү түрдө божомолдонсо олуттуу болуп эсептелинет.

АЭС 700дун (кайра караган) 41(b)-пункту төмөндө берилген боёлгон текст аудитордук корутундуга тиркемеде жайгаштырылышы мүмкүн экендигин түшүндүрөт. АЭС 700 (кайра караган) 41(c)-пункту мыйзам, ченемдик акт же аудиттин улуттук стандарттары ачык эле муун жасоого уруксат берип жаткан

²⁷ Аудитордук корутундунун ушул мисалынын текстиндеги «жетекчилик» жана «корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчү жактар» деген терминдерди конкреттүү юрисдикциянын укуктук жөнгө салусуна ылайык башка терминдер менен алмаштыруу талап кылышы мүмкүн.

АТАЙЫН БАГЫТТАГЫ КОНЦЕПЦИЯГА ЫЛАЙЫК ДАЯРДАЛГАН ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

учурларда билдирилген жоопкерчиликтердин сыйнаптамасын камтыган тиешелүү ыйгарым укуктуу органдын расмий сайтына шилтеме жасоого боло тургандыгын түшүндүрөт, расмий сайттагы сыйнаптама томондо көлтирилген аудитордун жоопкерчиликтердин сыйнаптамасын чагылдырган жана ага карама-каршы келбекен шартта.

Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлгөн аудиттин алкагында аудит жүргүзүлгөн убакыт бою биз кесипкөй ой жүгүртүүнү колдонообуз жана кесипкөй скептицизмди сактайбыз. Мындан тышкary, биз төмөнкүлөрдү аткарабыз:

- Ак ниетсиз аракеттердин же каталардын натыйжасында финанссылык отчеттуулуктун олуттуу бурмалоосунун тобокелдиктерин табабыз жана баалайбыз; бул тобокелдиктерге жооп иретинде аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгабыз жана жүргүзөбүз; биздин пикирибизди билдируүгө негиз болуп берүүсү үчүн жетиштүү жана талаптагыдай болуп саналган аудитордук далилдерди алабыз. Ак ниетсиз аракеттердин натыйжасынданың олуттуу бурмалоону таптай калуу тобокелдиги каталардын натыйжасынданың олуттуу бурмалоону таптай калуу тобокелдигинен да жогору, себеби ак ниетсиз аракеттер көмүскө бүтүмдү, окшотуп жасоону, атайылап өткөрүүнү, маалыматты бурмалап берүүнү же ички контролдоо системасынан кыйгап этүү аракеттерин камтышы мүмкүн.
 - Ишкананын ички контролдоо системасынын натыйжалуулугу жөнүндө пикири билдируү максатында эмес, жагдайларга тиешелүү аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгуу максатында аудит үчүн маанилүү болгон ички контролдоо системасы жөнүндө түшүнүк алабыз.²⁸
 - Колдонулуучу эсеп саясатынын талаптагыдай мүнөзүн жана жетекчилик тарабынан белгиленген баалануучу маанилердин негиздүүлүгүн жана маалыматтын тиешелүү ачып көрсөтүлүшүн баалайбыз.
 - Эгерде биз олуттуу айкын эмestic бардыгы тууралуу тыянак чыгара турган болсоқ, биздин аудитордук корутундуда финанссылык отчеттуулуктагы маалыматтын тиешелүү ачып көрсөтүлүүсүнө көңүл бурдурууга же эгерде, маалыматты мындай ачып көрсөтүү талаптагыдай эмес болуп саналса, биздин пикирибизди модификациялоого тийишпиз. Биздин тыянактар биздин аудитордук корутундуунун күнүнө чейинки алынган аудитордук далилдерге негизделген. Бирок, келечектеги окуялар же шарттар Ишканада өзүнүн ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүн жоготуусуна ачып келиши мүмкүн.

Биз корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү адамдар менен өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашырабыз, аларга башка маалыматтардан тышкary аудиттин пландалған көлемү жана мөөнөттөрү жөнүндө, ошондой эле аудиттин

²⁸ Ушул сүйлөм финанссылык отчеттүүлүктүн аудити менен катар аудитор дагы ички контролдоо системасынын натыйжалуулугу жөнүндө пикириң билдириүүгө милдеттүү болгон учурда тиешелүү түрдө өзөргөтүлөт.

АТАЙЫН БАГЫТТАГЫ КОНЦЕПЦИЯГА ҮЛАЙЫҚ ДАЯРДАЛГАН ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

жыйынтыгы боюнча маанилүү сын-пикирлер жөнүндө, анын ичинде аудит жүргүзүү процессинде биз таба турган ички контролдоо системасынын олуттуу кемчиликтери тууралуу маалыматты жеткиреңиз.

[Конкреттүү юрисдикциянын талаптарына жарааша аудитордук уюмдун атынан, аудитордун атынан же болбосо экөөнүн төң атынан кол коюу]

[Аудитордун дареги] (Күнүн жана дарегин көрсөтүү тартиби өзгөртүлгөн)

[Күнү]

**АТАЙЫН БАГЫТТАГЫ КОНЦЕПЦИЯГА ҮЛАЙЫК ДАЯРДАЛГАН ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

2-мисал. X юрисдикциясында колдонулуучу салык эсебинин принциптерине ылайык даярдалган баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишканан болуп саналбаган ишкананын финанссылык отчеттүүлүгүнүн толук комплекти жөнүндө аудитордук корутунду (ушул мисалдын максаттары учун шайкештик концепциясы каралат)

Аудитордук корутундуунун ушул мисалынын максаттары үчүн төмөнкүдөй жагдайлар болжолдонот:

- Шериктиктин катышуучуларына алардын жеке салык декларацияларын даярдоосуна көмөк көрсөтүү максатында X юрисдикциясында колдонулуучу салык эсебинин принциптерине ылайык (башкача айтканда атайдын багыттагы концепцияга ылайык) Шериктиктин жетекчилиги тарабынан даярдалган финанссылык отчеттүүлүктүн толук комплектинин аудити жүргүзүлдү. Жетекчиликтин финанссылык отчеттүүлүкту даярдоонун тигил же бул концепциясын тандап алуу мүмкүнчүлүгү жок.
- Финанссылык отчеттүүлүкту даярдоонун колдонулуучу концепциясы шайкештик концепциясы болуп саналат.
- Аудитордук тапшырманын шарттары жетекчиликтин финанссылык отчеттүүлүкту АЭС 210го ылайык даярдоо үчүн жоопкерчилигин чагылдырат.
- Алынган аудитордук далилдердин негизинде аудитор модификацияланбаган («он») пикирди билдириүү негиздүү болуп санала тургандыгы жөнүндө тыянакка келди.
- Аудитке ушул юрисдикцияда кабыл алынган тиешелүү этикалык талаптар колдонулат.
- Алынган аудитордук далилдердин негизинде аудитор АЭС 570ке (кайра каралган) ылайык натыйжасында ишкананын өзүнүн ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантууга жөндөмдүүлүгүнөн олуттуу шектенүүлөр пайда болушу мүмкүн болгон окуяларга же шарттарга байланыштуу олуттуу айкын эместиик жоктугу жөнүндө тыянак чыгарды.
- Аудитордук корутундуу жайылтууга карата чектөөлөр бар.
- Аудитордон АЭС 701ге ылайык аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалыматты билдириүү талап кылынбайт жана ал муну кандайдыр-бир башка себептер боюнча жасабай тургандыгы жөнүндө чечим кабыл алды.
- Аудитор башка маалымат жоктугун белгиледи (башкача айтканда АЭС 720нын (кайра каралган) талаптары колдонулбайт).
- **Финанссылык отчеттүүлүктүн түзүлүсүн көзөмөлдөөгө жоопттуу**

**АТАЙЫН БАГЫТТАГЫ КОНЦЕПЦИЯГА ҮЛАЙЫҚ ДАЯРДАЛГАН ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

адамдар финанссылык отчеттуулукту даярдоого жооптуу адамдар болуп санаалбайт.

- Аудитордун мыйзамдарда же ченемдик актыларда белгиленген башка отчетторду түзүү боюнча милдеттери жок.**

КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУ

[Тиешелүү даректелүүчү]

Пикир

Биз 20Х1-жылдын 31-декабрына карата абал боюнча баланстан жана көрсөтүлгөн күнгө карата аяктаган жыл учун пайда жана зыян жөнүндө отчеттон, ошондой эле эсеп саясатынын негизги жоболорунун кыскача баяндамасы менен башка түшүндүрмө маалыматты кошо алганда, финанссылык отчеттуулукка карата эскертуулордөн турган ABC шериктигинин (Шериктик) тиркелген финанссылык отчеттуулугунун аудитин жүргүздүк.

Биздин пикирибиз боюнча 20Х1-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл учун ABC шериктигин тиркелген финанссылык отчеттуулугу X юрисдикциясынын [кирешелерге салык салуу жөнүндө колдонулуучу мыйзамга] ылайык бардык олуттуу алыш-бериштерде даярдалган.

Пикирди билдириүү учун негиз

Биз аудитти Аудиттин эл аралык стандарттарына (АЭС) ылайык жүргүздүк. Биздин жоопкерчилигигибиз көрсөтүлгөн стандарттарга ылайык мындан ары биздин корутундуунун «Аудитордун финанссылык отчеттуулуктун аудитине жоопкерчилиги» болумундө ачып көрсөтүлет. Биз [юрисдикциянын атальши] шериктигети биздин финанссылык отчеттуулуктун аудитине колдонулуучу этикалык талаптарга ылайык Шериктике карата көз каранды эмеспиз жана биз ушул талаптарга ылайык биздин башка этикалык милдеттерибизди аткардык. Биз алган аудитордук далилдер биздин пикирибизди билдириүүгө негиз болуп берүү учун жетиштүү жана талаптагыдай деп ойлойбуз.

Маанилүү жагдайлар – эсептин принциптери жана жайылтууну чектөө

Чыгарылган тыянакты модификациялабастан, биз сиздин көнүлүнүзду финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулган принциптери сыппатталган финанссылык отчеттуулуктун X эскертуусунө бурабыз. Финанссылык отчеттуулук ABC ишканасына финанссылык отчеттуулукту даярдоого тиешелүү келишимдин жогоруда көрсөтүлгөн жоболорун сактоого көмөк көрсөтүү максатында даярдалды. Натыйжада ушул финанссылык отчеттуулук башка максат үчүн жараксыз болушу мүмкүн. Биздин корутунду ABC ишканасы менен DEF ишканасы учун гана арналган жана жайылтылууга же башка тараантар (ABC ишканасы менен DEF ишканасынан тышкы) тарабынан колдонулууга жатпайт. Бул маселеге байланыштуу биз модификацияланган пикирди билдирибейбиз.

АТАЙЫН БАГЫТТАГЫ КОНЦЕПЦИЯГА ҮЛАЙЫҚ ДАЯРДАЛГАН ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Жетекчиликтүн жана корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчүү жактардын финанссылык отчеттуулукка жоопкерчилиги²⁹

Жетекчилик X юрисдикциясында колдонулуучу салык эсебинин принциптерине үлайык көрсөтүлгөн финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн жана ак ниетсиз аракеттердин же каталардын натыйжасында олуттуу бурмaloолорду камтыбаган финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн жетекчилик зарыл деп эсептеген ички контролдоо системасы үчүн жоопкерчилик тартат.

Финанссылык отчеттуулукту даярдоодо жетекчилик Шериктиктин өзүнүн ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүн баалоо үчүн, үзгүлтүксүз ишмердүүлүккө тиешелүү маалыматтарды тиешелүү учурларда ачып көрсөтүү үчүн жана Шериктиктин жоюуга же анын ишмердүүлүгүн токтотууга ниеттенген же анын жоюу же ишмердүүлүкту токтотуудан тышкaryи кандалдырып-бир башка реалдуу альтернативасы жок болгон учурларды кошпогондо бухгалтердик эсепте колдонулуучу үзгүлтүксүз ишмердүүлүк принцибин кодонуу үчүн жоопкерчилик тартат.

Корпоративдик башкарууга жооп берүүчү адамдар Шериктиктин финанссылык отчеттуулугун даярдоо процессин көзөмөлдөө үчүн жоопкерчилик тартат.

Аудитордун финанссылык отчеттуулуктун аудитине жоопкерчилиги

Биздин максат финанссылык отчеттуулук ак ниетсиз аракеттердин же каталардын натыйжасында олуттуу бурмaloолорду камтыбагандыгы жана биздин пикирди камтыган аудитордук коругунду чыгарылгандыгы тууралуу акылга сыйярлык ишеничи алууда турат. Акылга сыйярлык ишенич ишенимдин эң жогорку даражасын билдириет, бирок Аудиттин эл аралык стандарттарына үлайык жүргүзүлгөн аудит олуттуу бурмaloолорду алар болгон учурда дайыма эле таба тургандыгынын кепилдиги болуп саналбайт. Бурмaloолор ак ниетсиз аракеттердин же каталардын натыйжасы болушу мүмкүн жана алар өзүнчө же бирдикте бул финанссылык отчеттуулуктун негизинде кабыл алынуучу пайдалануучулардын экономикалык чечимдерине таасирин тийгизе тургандыгы негиздүү түрдө божомолдонсо олуттуу болуп эсептелинет.

АЭС 700 (кайра караган) 41(b)-пункту төмөндө берилген боёлгон текст аудитордук корутундуга тиркемеде жайгаштырылышы мүмкүн экендигин түшүндүрөт. АЭС 700 (кайра караган) 41(c)-пункту мыйзам, ченемдик акт же аудиттин улуттук стандарттары ачык эле муну жасоого уруксат берип жаткан учурларда бул материалды аудитордук корутундуга киргизгендин ордунча аудитордун жоопкерчилигинин сыйпattamasын камтыган тиешелүү ыйгарым укуктуу органдын расмий сайтына шилтеме жасоого боло тургандыгын түшүндүрөт, расмий сайттагы сыйпattama төмөндө келтирилген аудитордун жоопкерчилигинин сыйпattamasын чагылдырган жана ага карама-каршы келбegen шартта.

Аудиттин эл аралык стандарттарына үлайык жүргүзүлгөн аудиттин алкагында аудит жүргүзүлгөн убакыт бою биз кесипкөй ой жүгүртүүнү колдонобуз жана кесипкөй скептицизмди сактайбыз. Мындан тышкaryи, биз төмөнкүлөрдү аткарабыз:

²⁹ Же конкреттүү юрисдикциядагы мыйзамдык базанын контекстиндеги үлайыктуу башка терминдер.

АТАЙЫН БАГЫТТАГЫ КОНЦЕПЦИЯГА ҮЛАЙЫҚ ДАЯРДАЛГАН ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

- Ак ниетсиз аракеттердин же каталардын натыйжасында финанссылык отчеттуулуктун олуттуу бурмалоосунун тобокелдиктерин табабыз жана баалайбыз; бул тобокелдиктерге жооп иретинде аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгабыз жана жүргүзөбүз; биздин пикирибизди билдириүүгө негиз болуп берүүсү үчүн жетиштүү жана талаптагыдай болуп саналган аудитордук далилдерди алабыз. Ак ниетсиз аракеттердин натыйжасынданыгы олуттуу бурмалоону таппай калуу тобокелдиги каталардын натыйжасынданыгы олуттуу бурмалоону таппай калуу тобокелдигинен да жогору, себеби ак ниетсиз аракеттер көмүске бүтүмдү, окшотуп жасоону, атайылап өткөрүүнү, маалыматты бурмалап берүүнү же ички контролдоо системасынан кыйгап өтүү аракеттерин камтышы мүмкүн.
- Шериктиктин ички контролдоо системасынын натыйжалуулугу жөнүндө пикириди билдириүү максатында эмес, жагдайларга тиешелүү аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгуу максатында аудит үчүн маанилүү болгон ички контролдоо системасы жөнүндө түшүнүк алабыз.³⁰
- Жетекчиликтин үзгүлтүксүз ишмердүүлүк божомолун колдонуусунун укук ченемдүүлүгү тууралуу тыянақ, ал эми алынган аудитордук далилдердин негизинде – натыйжасында Шериктиктин өзүнүн ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүнөн кыйла шектенүүлөр жааралышы мүмкүн болгон окуяларга же шарттарга байланыштуу олуттуу айкын эмesticик бар же жоктугу тууралуу тыянақ чыгарабыз. Эгерде биз олуттуу айкын эмesticик бардыгы тууралуу тыянақ чыгара турган болсок, биз биздин аудитордук корутундуда финанссылык отчеттуулуктагы маалыматтын тиешелүү ачып көрсөтүлүүсүнө көңүл бурдурууга же эгерде, маалыматты мындай ачып көрсөтүү талаптагыдай эмес болуп саналса, биздин пикирибизди модификациялоого тийишипиз. Биздин тыянактар биздин аудитордук корутундуунун күнүнө чейинки алынган аудитордук далилдерге негизделген. Бирок, келечектеги окуялар же шарттар Шериктик өзүнүн ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүн жоготуусуна алып келиши мүмкүн.
- колдонулуучу эсеп саясатынын талаптагыдай мунөзүн жана жетекчилик тарабынан белгиленген баалануучу маанилердин негиздүүлүгүн жана маалыматтын тиешелүү ачып көрсөтүлүшүн баалайбыз.

Биз корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашырабыз, аларга башка маалыматтардан тышкары аудиттин пландалган көлөмү жана мөөнөттөрү жөнүндө, ошондой эле аудиттин жыйынтыгы боюнча маанилүү сын-пикирлер жөнүндө, анын ичинде аудит

³⁰ Ушул сүйлөм финанссылык отчеттуулуктун аудити менен катар аудитор дагы ички контролдоо системасынын натыйжалуулугу жөнүндө пикирин билдириүүгө милдеттүү болгон учурда тиешелүү турда өзгөртүлөт.

АТАЙЫН БАГЫТТАГЫ КОНЦЕПЦИЯГА ҮЛАЙЫҚ ДАЯРДАЛГАН ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

жүргүзүү процессинде биз таба турган ички контролдоо системасынын олуттуу
кемчиликтери тууралуу маалыматты жеткиреңиз.

[Конкреттүү юрисдикциянын талаптарына жараша аудитордук уюмдун атынан,
аудитордун атынан же болбосо экөөнүн төң атынан кол коюу]

[Аудитордун дареги] (Күнүн жана дарегин көрсөтүү тартиби өзгөртүлгөн)

[Күнү]

**АТАЙЫН БАГЫТТАГЫ КОНЦЕПЦИЯГА ҮЛАЙЫК ДАЯРДАЛГАН ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

3-мисал. Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишкананын финанссылык отчеттуулугунун толук топтому боюнча аудитордук корутунду жөнгө салуучу органдын финанссылык отчеттуулукту даярдоого карата талаптарына ылайык даярдалды (ушул мисалдын максаттары учун ишенимдүү берүү концепциясы карапат).

Аудитордук корутундунун ушул мисалынын максаттары үчүн төмөнкүдөй жагдайлар болжолдонот:

- **Финанссылык отчеттуулукту даярдоого карата жөнгө салуучу органдын талаптарына ылайык (башкача айтканда атайын багыттагы концепцияга ылайык) ушул жөнгө салуучу органдын талаптарын сактоону камсыз кылуу үчүн баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишкананын жетекчилиги тарабынан даярдалган ишкананын финанссылык отчеттуулугунун толук комплектигин аудити жүргүзүлдү. Жетекчиликтин финанссылык отчеттуулукту даярдоонун тигил же бул концепциясын тандап алуу мүмкүнчүлүгү жок.**
- **Финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясы ишенимдүү берүү концепциясы болуп саналат.**
- **Аудитордук тапшырманын шарттары жетекчиликтин финанссылык отчеттуулукту АЭС 210го ылайык даярдоо үчүн жоопкерчилигин чагылдырат.**
- **Алынган аудитордук далилдердин негизинде аудитор модификацияланбаган («он») пикирди билдириүү негиздүү болуп санала тургандыгы жөнүндө тыянакка келди.**
- **Аудитке ушул юрисдикцияда кабыл алынган тиешелүү этикалык талаптар колдонулат.**
- **Алынган аудитордук далилдердин негизинде аудитор АЭС 570 (кайра каралган) ылайык натыйжасында ишкананын өзүнүн ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантууга жөндөмдүүлүгүнөн олуттуу шектенүүлөр пайда болушу мүмкүн болгон окуяларга же шарттарга байланыштуу олуттуу айкын эместиик жоктууга жөнүндө тыянак чыгарды. Олуттуу айкын эместиик бардыгы тууралуу маалымат финанссылык отчеттуулукта талаптагыдай түрдө ачып көрсөтүлдү.**
- **Аудитордук корутундуу жайылтууга же колдонууга карата чектөөлөр жок.**
- **Жөнгө салуучу орган аудитордон АЭС 701ге ылайык аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалыматты билдириүүсү талап кылынат.**
- **«Башка маалыматтар» бөлүмүндө аудитор ошол эле мезгил ичинде жапы багыттагы концепцияга ылайык даярдалган, АБС**

**АТАЙЫН БАГЫТТАГЫ КОНЦЕПЦИЯГА ҮЛАЙЫҚ ДАЯРДАЛГАН ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

ишканасынын финанссылык отчеттуулугу жөнүндө аудитордук корутундуна да чыгаргандыгы көрсөтүлгөн.

- Аудитор башка маалымат жоктугун белгиледи (башкача айтканда АЭС 720нын (кайра каралган) талаптары колдонулбайт).**
- Финанссылык отчеттуулуктун түзүлүсүн көзөмөлдөөгө жооптуу адамдар финанссылык отчеттуулукту даярдоого жооптуу адамдар болуп саналбайт.**
- Аудитордун мыйзамдарда же ченемдик актыларда белгиленген башка отчетторду түзүү боюнча милдеттери жок.**

КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУ

[ABC ишканасынын акционерлерине же башка тиешелүү даректелүүчү]

Пикир

Биз 20X1-жылдын 31-декабрына карата финанссылык абал жөнүндө отчеттон, пайда жана зыян тууралуу отчеттон, өздүк капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчеттон жана көрсөтүлгөн күнгө карата аяктаган жыл учун акча каражаттарынын кыймылы тууралуу отчеттон, ошондой эле эсеп саясатынын негизги жоболорунун кыскача баяндамасын кошо алганда, финанссылык отчеттуулукка карата эскертүүлөрден турган ABC ишканасынын (Ишканы) финанссылык отчетунун аудитин жүргүздүк.

Биздин пикирибиз боюнча тиркелген финанссылык отчеттуулук Z ченемдик актынын Y бөлүмүндө көрсөтүлгөн финанссылык отчеттуулукту даярдоого коюлган талаптарга ылайык бардык олуттуу алыш-бериштерде 20X1-жылдын 31-декабрына карата абал боюнча Ишкананын финанссылык абалын (финанссылык абалы жөнүндө), ошондой эле анын финанссылык натыйжалуулугун (натыйжалуулугу жөнүндө) жана көрсөтүлгөн күнгө карата аяктаган жыл учун акча каражаттарынын кыймылын (кыймылдары жөнүндө) туура чагылдырат (же анык жасана ишиенимдүү түшүнүк берет).

Пикирди билдириүү учун негиз

Биз аудитти Аудиттин эл аралык стандарттарына (АЭС) ылайык жүргүздүк. Биздин жоопкерчилигебиз көрсөтүлгөн стандарттарга ылайык мындан ары биздин корутундуунун «*Аудитордун финанссылык отчеттуулуктун аудитине жсоопкерчилгиги*» бөлүмүндө ачып көрсөтүлөт. Биз [юрисдикциянын атальши] ишканасындагы биздин финанссылык отчеттуулуктун аудитине колдонулуучу этикалык талаптарга ылайык ишканага карата көз каранды эмеспиз жана биз ушул талаптарга ылайык биздин башка этикалык милдеттерибизди аткардык. Биз алган аудитордук далилдер биздин пикирибизди билдириүүгө негиз болуп берүү учун жетиштүү жана талаптагыдай деп ойлойбуз.

Маанилүү жагдайлар – эсептин принциптери

АТАЙЫН БАГЫТТАГЫ КОНЦЕПЦИЯГА ҮЛАЙЫҚ ДАЯРДАЛГАН ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Чыгарылган тыянакты модификациялабастан, биз сиздин көнүлүнүзду финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулган принциптери сыйпатталган финанссылык отчеттуулуктун X эскертуусунө бурабыз. Финанссылык отчеттуулук DEF жөнгө салуучу органынын талаптарын сактоодо Ишканага көмөк көрсөтүү максатында даярдалды. Натыйжада ушул финанссылык отчеттуулук башка максат үчүн жараксыз болушу мүмкүн. Бул маселеге байланыштуу биз модификацияланган пикирди билдирибейбиз.

Ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүнө карата олуттуу айкын эместиик

Биз сиздин көнүлүнүзду 20X1-жылдын 31-декабрында аяктаган жылдын ичинде Ишканан ZZZ суммасында таза зыян тарткандыгы көрсөтүлген финанссылык отчеттуулукка карата 6-эскертуүгө жана бул күнгө карата Ишкананын учурдагы милдеттенмелери анын активдеринин жалпы суммасынан YYY ашкандыгына бурабыз. 6-эскертуүдө белгиленгендө ушул окуялар жана шарттар 6-эскертуүдө баяндалган башка маселелер менен катар Ишкананын өзүнүн ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүнөн кыйла шектенүүлөрдү жаратышы мүмкүн болгон олуттуу айкын эместиик бардыгын көрсөтөт. Биз бул маселеге байланыштуу модификацияланган пикирди билдирибейбиз.

Аудиттин негизги маселелери

Аудиттин негизги маселелери – билдирилүү болуп саналган маселелер. Бул маселелер биздин финанссылык отчеттуулуктун аудитин контекстинде, жалпысынан алганда билдирилүү болуп саналган маселелер. Бул маселелер менен катар Ишкананын өзүнүн ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүздүгүнө карата олуттуу айкын эместиик» бөлүмүндө баяндалган маселеге кошумча биз теменде көрсөтүлген маселелерди маалыматты биздин корутундуда билдирилүүсү керек болгон аудиттин негизги маселелери катары аныктадык.

[*Аудиттин ар бир негизги маселесинин сыйпарттамасы АЭС 701ге ылайык уиул аудитке колдонулат.*]

Башка маалыматтар

Ага карата биз 20X2-жылдын 31-марты күнү коюлган ABC ишканасынын акционерлери үчүн өзүнчө аудитордук корутундуу чыгарган Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылайык Ишканан 20X1-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө топтомун даярдады.

Жетекчиликтин жана корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын финанссылык отчеттуулук үчүн жоопкерчилиги³¹

31

Же конкреттүү юрисдикциядагы мыйзамдык базанын контекстиндеги ылайыктуу башка терминдер.

АТАЙЫН БАГЫТТАГЫ КОНЦЕПЦИЯГА ҮЛАЙЫК ДАЯРДАЛГАН ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Жетекчилик *Z*³² ченемдик актынын *Y* бөлүмүндө көрсөтүлгөн финанссылык отчеттуулукту даярдоо жөнүндө жоболорго ылайык аталган финанссылык отчеттуулукту даярдоо жана ишенимдүү берүү үчүн жана ак ниетсиз аракеттердин же каталардын натыйжасында олуттуу бурмaloолорду камтыбаган финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн жетекчилик зарыл деп эсептеген ички контролдоо системасы үчүн жоопкерчилик тартат.

Финанссылык отчеттуулукту даярдоодо жетекчилик Ишкананын өзүнүн ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүн баалоо үчүн, ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүнө тиешелүү маалыматтарды тиешелүү учурларда ачып көрсөтүү үчүн жана жетекчилик Ишкананы жоюуга же анын ишмердүүлүгүн токтотууга ниеттенген же анын жоюу же ишмердүүлүкту токтотуудан тышкary кандайдыр-бир башка реалдуу альтернативасы жок болгон учурларды кошпогондо, бухгалтердик эсепте колдонулуучу ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү принципин колдонуу үчүн жоопкерчилик тартат.

Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү адамдар Ишкананын финанссылык отчеттуулугун даярдоо процессин көзөмөлдөө үчүн жоопкерчилик тартат.

Аудитордун финанссылык отчеттуулуктун аудитине жоопкерчилиги

Биздин максат финанссылык отчеттуулук ак ниетсиз аракеттердин же каталардын натыйжасында олуттуу бурмaloолорду камтыбагандыгы жана биздин пикирди камтыган аудитордук корутунду чыгарылгандыгы тууралуу ақылга сыйярлык ишенимди алууда турат. Акылга сыйярлык ишенимдин эң жогорку даражасын билдириет, бирок Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлгөн аудит олуттуу бурмaloолорду алар болгон учурда дайыма эле таба тургандыгынын кепилдиги болуп саналбайт. Бурмaloолор ак ниетсиз аракеттердин же каталардын натыйжасы болушу мүмкүн жана алар өзүнчө же бирдикте бул финанссылык отчеттуулуктун негизинде кабыл алынуучу пайдалануучулардын экономикалык чечимдерине таасирин тийгизе тургандыгы негиздүү түрдө божомолдонсо олуттуу болуп эсептелинет.

АЭС 700дүн (кайра каралган) 41(б)-пункту төмөнде берилген боёлгон текст аудитордук корутундуга тиркемеде жайгаштырылышы мүмкүн экендигин түшүндүрөт. АЭС 700дүн (кайра каралган) 41(с)-пункту мыйзам, ченемдик акт же аудиттин улуттук стандарттары ачык эле муну жасоого уруксат берип жаткан учурларда бул материалды аудитордук корутундуга киргизгендин ордuna аудитордун жоопкерчилигинин сыйпаттамасын камтыган тиешелүү ыйгарым укуктуу органдын расмий сайтына шилтеме жасоого боло тургандыгын түшүндүрөт, расмий сайттагы сыйпаттама темөнде көлтирилген аудитордун жоопкерчилигинин сыйпаттамасын чагылдырган жана ага карама-каршы келбegen шартта.

Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлгөн аудиттин алкагында аудит жүргүзүлгөн убакыт бою биз кесипкөй ой жүгүртүүнү колдонобуз жана

³²

Эгерде жетекчиликтин жоопкерчилиги туура жана ишенимдүү көрүнүштү берген финанссылык отчеттуулукту даярдоодон турса, ал төмөнкүдөй түрдө түзүлүшү мүмкүн: «Жетекчилик *Z* ченемдик актысынын *Y* бөлүмүндө көрсөтүлгөн финанссылык отчеттуулукту даярдоо жөнүндө жоболорго ылайык туура жана ишенимдүү көрүнүштү берген финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн жана ... үчүн жоопкерчилик тартат».

АТАЙЫН БАГЫТТАГЫ КОНЦЕПЦИЯГА ҮЛАЙЫҚ ДАЯРДАЛГАН ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

кесипкөй скептицизмди сактайбыз. Мындан тышкary, биз төмөнкүлөрдү аткарабыз:

- Ак ниетсиз аракеттердин же каталардын натыйжасында финанссылык отчеттуулуктун олуттуу бурмaloосунун тобокелдиктерин табабыз жана баалайбыз; бул тобокелдиктерге жооп иретинде аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгабыз жана жүргүзөбүз; биздин пикирибизди билдируүгө негиз болуп берүүсү үчүн жетиштүү жана талаптагыдай болуп саналган аудитордук далилдерди алабыз. Ак ниетсиз аракеттердин натыйжасындағы олуттуу бурмaloону таппай калуу тобокелдиги каталардын натыйжасындағы олуттуу бурмaloону таппай калуу тобокелдигинен да жогору, себеби ак ниетсиз аракеттер көмүскө бүтүмдү, окшотуп жасоону, атайлаپ өткөрүүнү, маалыматты бурмалап берүүнү же ички контролдоо системасынан кыйгап өтүү аракеттерин камтышы мүмкүн.
- Ишкананын ички контролдоо системасынын натыйжалуулугу жөнүндө пикири билдируү максатында эмес, жагдайларга тиешелүү аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгуу максатында аудит үчүн маанилүү болгон ички контролдоо системасы жөнүндө түшүнүк алабыз.³³
- Колдонулуучу эсеп саясатынын талаптагыдай мұнөзүн жана жетекчилик тарабынан белгиленген баалануучу маанилердин негиздүүлүгүн жана маалыматтын тиешелүү ачып көрсөтүлүшүн баалайбыз.
- Жетекчиликтин ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү божомолун колдонуусунун укук ченемдүүлүгү тууралуу тыянак, ал эми алынган аудитордук далилдердин негизинде – натыйжасында Ишкананын өзүнүн ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүнөн кыйла шектенүүлөр жаралышы мүмкүн болгон окуяларга же шарттарга байланыштуу олуттуу айқын эместиқ бар же жоктүгү тууралуу тыянак чыгарабыз. Эгерде биз олуттуу айқын эместиқ бардыгы тууралуу тыянак чыгара турган болсок, биздин аудитордук корутундуда финанссылык отчеттуулуктагы маалыматтын тиешелүү ачып көрсөтүлүгүнө көңүл бурдурууга же эгерде, маалыматты мындей ачып көрсөтүү талаптагыдай эмес болуп саналса, биздин пикирибизди модификациялоого тийишип. Биздин тыянактар биздин аудитордук корутундуунун күнүнө чейинки алынган аудитордук далилдерге негизделген. Бирок, келечектеги окуялар же шарттар Ишканан өзүнүн ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүн жоготуусуна алып келиши мүмкүн.
- Финанссылык отчеттуулуктун берилишине баалоо жүргүзөбүз, жалпысынан алганда, маалыматтын ачып көрсөтүлүшүн кошо алганда, анын түзүмүн

³³

Ушул сүйлөм финанссылык отчеттуулуктун аудити менен катар аудитор дагы ички контролдоо системасынын натыйжалуулугу жөнүндө пикирин билдируүгө милдеттүү болгон учурда тиешелүү түрдө өзгөртүлөт.

АТАЙЫН БАГЫТТАГЫ КОНЦЕПЦИЯГА ҮЛАЙЫҚ ДАЯРДАЛГАН ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

жана мазмунун, ошондой эле финанссылык отчеттуулук анын негизинде жаткан операциялар менен окуялардын ишенимдүү берилүүсү камсыз кылышынгандай кылып бере алдыбы же жокпу аны баалайбыз.

Биз корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашырабыз, аларга башка маалыматтардан тышкary аудиттин пландалган көлөмү жана мөөнөттөрү жөнүндө, ошондой эле аудиттин жыйынтыгы боюнча маанилүү сын-пикирлер жөнүндө, анын ичинде аудит жүргүзүү процессинде биз таба турган ички контролдоо системасынын олуттуу кемчиликтери тууралуу маалыматты жеткиребиз.

Биз ошондой эле корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга биз көз карандысыздыкка карата бардык тиешелүү этикалык талаптарды сактагандыгыбыз жана бул жактарга бардык өз ара мамилелер жөнүндө жана аудитордун көз карандысыздыгына таасирин тийгизет деп негиздүү түрдө эсептелген башка маселелер тууралуу, ал эми зарыл болгон учурларда – тиешелүү этияттык чаралары жөнүндө маалымдаганыбыз көрсөтүлгөн арыз беребиз.

Биз корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү адамдарга жеткирген маселелердин ичинен биз учурдагы мезгилде финанссылык отчеттуулуктун аудити үчүн көбүрөөк маанилүү болгон демек, аудиттин негизги маселелери болуп саналган маселелерди аныктайбыз. Биз бул маселелерди бул маселелер жөнүндө маалыматты жалпыга ачып көрсөтүү мыйзам же ченемдик акт менен тынуу салынган же өтө сейрек учурларда кандайдыр-бир маселе тууралуу маалымат биздин корутундуда билдирилүүгө тишиш эмес, себеби мыңдай маалыматты билдириүүнүн терс кесепттери аны билдириүүдө коомдук маанилүү пайдадан ашып түшө тургандыгын негиздүү болжоого мүмкүн деген жыйынтык чыгарган учурлардан тышкary учурларда биздин аудитордук корутундуда сыпаттайбыз.

Анын натыйжалары боюнча көз карандысыз аудитордун ушул аудитордук корутундусу чыгарылган аудит боюнча тапшырманын жетекчиси – [аты-жөнү].

[Конкреттүү юрисдикциянын талаптарына жарааша аудитордук уюмдун атынан, аудитордун атынан же болбосо экөөнүн төң атынан кол коюу]

[Аудитордун дареги] (Күнүн жана дарегин көрсөтүү тартиби өзгөртүлгөн)

[Күнү]